



**КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ  
ЖАНА  
“ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК ЖОГОРКУ  
МЕКТЕП”  
ОРТОСУНДА ТҮЗҮЛГӨН  
КЫЗМАТТАШТЫК МЕМОРАНДУМУ**



Бишкек ш.

«08» февраль 2022

Бир тараптан Уставдын негизинде иш жүргүзгөн **Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ректору Алпаслан Жейлан жана биринчи проректору Кулмырзаев Асылбек Атамырзаевич**, экинчи тараптан Уставдын негизинде иш жүргүзгөн **“Эл аралык жогорку медициналык мектеп” мекемесинин атынан ректор Ахунбаев Стальбек Медерович** (мындан ары «Тараптар»):

- билим берүүнү коомдун жана мамлекеттин экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн эң маанилүү фактору катары таанып;
- билим берүүнү жана илимди өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө, алардын өз ара байланышын бекемдөөгө умтулуп;
- билим берүү жана илим жаатында тажрыйба алмашууну, алардын өз ара байланышын чындоону эске алып, төмөндөгүлөр боюнча макулдашты.

### 1. Кызматташтыктын предмети

1.1. Тараптар жогорку жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү тутумунун натыйжалуу иштешине, жогорку билимдүү, жогорку квалификациялуу адистерди жана жогорку квалификациядагы илимий кадрларды даярдоого, кызматкерлердин квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатууга, ошондой эле кесиптик билим берүүнү жана илимди интеграциялоого жетишүүгө көмөктөшүү менен билим берүү жана илим чөйрөсүндө кызматташууну ишке ашырышат жана өнүктүрүшөт.

1.2. Тараптар билим берүү жана илим чөйрөсүндө кызматташууну, актуалдуу илимий маселелерди талкуулоо жана чечүүгө бирге катышууну макулдашат, ошондой эле Тараптардын карамагындагы интеллектуалдык ресурстарды чогуу пайдаланууну көздөшөт.

1.3. Тараптар билим берүү, илимий-изилдөө, маалыматтык жана башка биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн Тараптардын кызматташуусунун негизги багыттарын жана формаларын аныкташат. Конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу Тараптар тарабынан өз алдынча келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

## 1. Кызматташтыктын негизги багыттары

1.1 Тараптар ортосунда кызматташуу төмөнкү багыттарды камтыйт:

- а) билим берүү технологиясында колдонулган сабактарды өткөрүү жана сабактарды өткөрүү ыкмаларына көмөктөшүү;
- б) билим берүүнү жана илимди интеграциялоонун ар кыл форма жана ыкмаларын жакшыртуу жана ишке ашыруу;
- в) илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу.

2.2 Кызматташтыктын багыттарынын тизмеси Тараптардын макулдашуусу боюнча толукталышы жана такталышы мүмкүн.

## 2. Кызматташтыктын формалары

3.1 Ушул Макулдашуунун алкагындагы Кызматташтык төмөнкүдөй формаларда ишке ашырылышы мүмкүн:

- а) ушул Кызматташтыктын алкагында сунушталган долбоордук чечимдерди иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, ишмердикти координациялоо үчүн биргелешкен жумушчу жана эксперттик топтор менен комиссияларды, убактылуу чыгармачыл жамаатты түзүү;
- б) маалымат, документация, адабият жана библиографиялык басылмаларды алмашуу;

3.2 Тараптардын кызматташтыгы ушул Макулдашууну ишке ашырууну камсыз кылган башка өз ара макулдашуу формасында ишке ашырылышы мүмкүн.

## 4. Тараптардын милдеттенмелери

4.1 Тараптар ушул Макулдашуу боюнча кабыл алган милдеттенмелерин аткарууда бири-бирине максималдуу көмөк көрсөтүүгө умтулушат.

4.2 Тараптардын милдеттенмелери:

- а) ушул Макулдашууну аткарууда түзүлгөн айрым келишимдерде каралган тартипте, өлчөмдө жана ыкта биргелешкен долбоорлорду жана программаларды ишке ашырууга көмөктөшүүнү жүзөгө ашыруу;
- б) биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда зарыл болгон юридикалык жана иш жүзүндөгү аракеттерди өз убагында жана толук көлөмдө жүргүзүү;
- в) мыйзамдарды сактоо менен Тараптардын карамагындагы маалыматтык ресурстарды өз ара алмашуу;
- г) ушул Макулдашууну ишке ашыруу процессинде келип чыккан көйгөйлөрдү карап чыгуу жана бул жаатта макулдашылган чечим кабыл алуу;

4.3 Ушул Макулдашуунун жоболору Тараптардын ушул Макулдашууда саналган багыттар боюнча долбоорлорду жана аракеттерди өз алдынча ишке ашыруу укуктарын бузуу катары каралбайт.

4.4 Ушул Макулдашуу Тараптардын өз ара финансылык милдеттенмелерин карабайт. Кызматташтыктын финансылык маселелери ар бир конкреттүү учурда сүйлөшүү жана кошумча макулдашууларга кол коюу жолдору аркылуу чечилет.

## 5. Жыйынтыктоочу жоболор

5.1 Макулдашуу эки Тарап ага кол койгондон баштап күчүнө кирет жана 5 жыл бою күчүндө болот.

5.2 Макулдашуу Тараптардын биринин демилгеси боюнча аны бузуу тууралуу чечимин экинчи Тарапка 6 айдан кечиктирбей билдирген шартта токтотулушу мүмкүн.

5.3 Макулдашуу бирдей күчкө ээ эки нускада кыргыз тилинде даярдалып, кол коюлуп, ар бир Тарапка бирден берилет.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин  
атынан

“Эл аралык медициналык  
жогорку мектеп”  
атынан

проф. докт. А. Кулмырзаев  
Биринчи проректор

проф. докт. А. Жейлан  
Ректор



Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Бишкек ш., Кыргызстан

Чыңгыз Айтматов проспекти 56

Тел.: (+996) 312 492760

Факс: (+996) 312 492761

e-mail: [iro@manas.edu.kg](mailto:iro@manas.edu.kg)

м.и.к. докт., С.М. Ахунбаев  
Проректор



“Эл аралык медициналык  
жогорку мектеп”

Тел.: (+996) 312 306200310121

Бишкек ш., Кыргызстан

Интергельпо көч., 1ф 720054

Тел.: (+996) 312 65 36 73

Факс: (+996) 312 64 44 02

e-mail: [ism@ism.edu.kg](mailto:ism@ism.edu.kg)